



Tarımsal Sanayi Kompleksi Geliştirme Derneği
ile
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Arasında
İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı



Bişkek

31 Mart 2022

Bir taraftan, “Tarımsal Sanayi Kompleksi Geliştirme Derneği” (Birleşik Tüzel Kişiler) adına tüzüğe istinaden hareket eden Müdür Rustam BALTABAEV ile diğer taraftan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi adına tüzüğe istinaden hareket eden Rektör Prof. Dr. Alpaslan CEYLAN ve Rektör Vekili Prof. Dr. Asılбек KULMIRZAYEV aşağıdaki hususlarda mutabık kalmışlardır:

1. MUTABAKAT ZAPTININ KONUSU

- 1.1. İşbu Mutabakat Zaptı ile ortaklıkların kurulması ve Taraflar arasında uzun vadeli, etkin ve karşılıklı yarar sağlayan işbirliği yapılır.
- 1.2. Taraflar işbu Mutabakat Zaptı eşitlik, iyi niyet, saygı ve güven temelinde genel kabul görülmüş uygulamalara dayalı gerçekleştirir.
- 1.3. İşbu Mutabakat Zaptı'nın uygulanmasında Taraflar faaliyetlerini Kırgız Cumhuriyeti'nin meri mevzuatına uygun olarak yürütür.

2. İSBİRLİĞİN ALANLARI

2.1. İşbu Mutabakat Zaptı çerçevesinde Taraflar aşağıdaki hususlarda ortak eylemlerde bulunma konusunda anlaşmışlardır:

- Bilgi alışverişi ve paylaşımında bulunmak,
- Sergi, forum, kurs ve özel dersler düzenlemek ve ortak katılımı sağlamak,
- Kamu kuruluşları ve uzman topluluk ile işbirliğinde bulunmak,
- Staja ve/veya Uygulamaya göndermek ve kabul etmek,
- Ortak projelerin yürütülmesini desteklemek,
- Tez aşamasında veri toplamak üzere Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin Tarım Sanayi işletmelerine girebilmesini sağlamak,
- Tez ön çalışmalarında bulunmak ve staj yapmak amacı ile öğrencilere iş yeri ve üretim alanlarını tahsis etmek,
- İki tarafın bilim kaynağından ve güçlü donanım altyapısından istifade ederek ortak bilimsel ve yenilikçi projelere katılım fırsatlarını genişletmek,
- Üniversite bilim adamlarının bilimsel keşiflerini ve yenilikçi teknolojilerini ilgili Tarım Sanayi işletmelerinde tanıtılmalarını teşvik etmek,

7. SÜRE VE FESİH

7.1. İşbu Mutabakat Zaptı imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer ve üç (3) yıl geçerli sayılır ve taraflardan herhangi birinin işbu Mutabakat Zaptının geçerlilik süresinin sona ermesinden üç (3) ay önce feshine ilişkin yazılı bildiri bulunmadığı takdirde aynı dönem veya dönemler için otomatik olarak uzatılmış sayılır.

7.2. İşbu Mutabakat Zaptı Tarafların işbirliğine ilişkin önceki tüm anlaşma ve mutabakatların yerine geçer.

8. GECERLİ HAKLAR

8.1. İşbu Mutabakat Kırgız Cumhuriyeti kanununa ve tarafların ana kurucu belgelerine istinaden çözüm bulur.

9. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

9.1. Taraflar, işbu Mutabakatı açıklama veya yerine getirmede doğabilecek tüm anlaşmazlıkları müzakereler yoluyla çözer.

10. TARAFLARIN HUKUKİ ADRES VE İMZALARI

**Tarımsal Sanayi Kompleksi
Geliştirme Derneği**
adına




Rustam BALTABAEV
Müdür

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi
adına



**Prof. Dr. Asilbek
KULMIRZAYEV**
Rektör Vekili



Prof. Dr. Alpaslan CEYLAN
Rektör

Adres: Toktogul sok., 110
Bişkek, Kırgızistan,
Tel.: +996 312 88 71 60E-
mail: office@agroprom.kg

Cengiz Aytmatov Caddesi 56,
Bişkek, Kırgızistan
+996 (312) 49 27 60
+996 (312) 54 19 35
mail: iro@manas.edu.kg



**“Агроөнөржай комплексин өнүктүрүү ассоциациясы”
менен
Кыргыз-Түрк “Манас” университетинин ортосунда
кызматташуу жана өз ара аракеттенүү жөнүндө
МЕМОРАНДУМ**



Бишкек ш.

« 31 » март 2022

Уставдын негизинде иш алып барган “Агроөнөржай комплексин өнүктүрүү ассоциациясы” ЮЖБнын атынан аткаруучу директор Р.К. Балтабаев жана уставдын негизинде иш алып барган Кыргыз-Түрк “Манас” университетинин атынан Ректор проф.докт. Алпаслан Жейлан жана биринчи проректор проф.докт. Асылбек Кулмырзаев, мындан ары “Тараптар” деп аталгандар төмөнкүлөр жөнүндө ушул Меморандумду түзүштү:

1-берене. Меморандумдун предмети

- 1.1. Бул Меморандумдун предмети Тараптардын өнөктөштүк мамилелерин түзүү жана узак мөөнөттүү, натыйжалуу жана өз ара пайдалуу кызматташтыкты өнүктүрүү болуп саналат.
- 1.2. Тараптар жалпы кабыл алынган практикадан алганда, тең укуктуулук, жакшы санаалаштык, урматтоо жана ишенимдин негизинде кызматташтыкты ишке ашырууга ниеттенишет.
- 1.3. Бул Меморандумду ишке ашыруу процессинде Тараптар ишмердигин Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарына ылайык жүзөгө ашырышат.

2-берене. Тараптардын кызматташтыгынын багыттары

2.1. Тараптар ушул Меморандумдун алкагында төмөнкү милдеттерди чечүү боюнча биргелешкен иш-аракеттерди көрүүнү макулдашты:

- маалыматтарды берүү жана алмашуу;
- көргөзмөлөрдү, форумдарды, курстарды жана конок лекцияларын уюштуруу жана биргеликте катышуу;
- коомдук уюмдар жана эксперттик коомчулук менен өз ара аракеттенүү;
- практикага жана/же стажировкага жолдомо жана кабыл алуу;
- биргелешкен долбоорлорду алдыга жылдырууга жана ишке ашырууга көмөктөшүү;
- кызматташтыктын жана башка түрлөрү;
- дипломдук иш боюнча материалдарды топтоосу үчүн магистранттар менен докторанттардын агроөнөржай ишканаларына кирүүсүн камсыз кылуу;
- студенттердин өндүрүштүк жана диплом алдындагы практикадан өтүүсү үчүн жумушчу орундары жана өндүрүш аянтчалары менен камсыз кылуу;
- биргелешкен илимий-практикалык, инновациялык долбоорлорго катышуу мүмкүнчүлүгүн кеңейтүү, аларды ишке ашыруу үчүн эки тараптын илимий-

техникалык базасын колдонуу;

- университеттин окумуштууларынын илимий иштеп чыгууларын жана инновациялык технологияларын тийиштүү агроөнөржай ишканаларына киргизүүгө көмөктөшүү;
- агроөнөржай ишканаларынын жетекчилери менен студенттердин жолугушуусу үчүн жыл сайын карьера күнүн биргелешип уюштуруу, кадрдык камсыз кылууну жакшыртуу маселелерин биргелешип талкуулоо.

3-берене. Өз ара аракеттенүүнүн формалары

3.1. Кызматташуу чөйрөсүнө таандык маалыматтар менен (Тараптардын бири-бирине билдирүүлөрдү жөнөтүү, Тараптардын өкүлдөрүнүн жолугушуусун уюштуруу ж.б.у.с. аркылуу) алмашуу.

3.2. Тараптардын ишмердигине кирген жана өз ара кызыкчылыкты жараткан маселелер боюнча консультациялар.

3.3. Ушул Меморандумдун максаттарына жетишүүгө багытталган биргелешкен иш-чараларды (программаларды иштеп чыгуу) пландаштыруу.

3.4. Тараптардын кызматташтыгынын максаттарына жетишүүгө багытталган келишимдерди (макулдашууларды) түзүү.

4-берене. Каржылоо

4.1. Ушул Меморандум кандайдыр бир каржылык салымдарды карабайт. Ар бир иш-чараны каржылоонун түзүмү ал ишке ашырылганга чейин эки тарап тарабынан талкууланышы жана макулдашылышы керек.

5-берене. Интеллектуалдык менчик укуктары

5.1. Интеллектуалдык менчик укуктары ушул Меморандумда камтылган, атап айтканда кызматташтык боюнча ишмердикти ишке ашыруу үчүн тараптардын ар бири берген материалдарга автордук укук аларды берген тарапка таандык болот. Биргелешкен ишмердикте ушул ишмердиктен келип чыккан интеллектуалдык менчик укуктары ар бир учур боюнча атайын Кошумча протокол менен аныкталат.

6-берене. Юридикалык милдеттенмелердин жоктугу

6.1. Бул Меморандум тараптардын бири-бири менен кызматташууга каалоосун гана билдирет жана ушул документтерде каралган бүтүмдөр боюнча милдеттенмелерди карабайт.

6.2. Ушул Меморандум алдын-ала келишим болуп саналбайт жана анын жоболорун аткарбагандыгы үчүн Тараптардын жоопкерчилик тартуусуна негиз болбойт (Тараптардын бири дагы экинчи Тарапка аткаруу (аткарбоо), мөөнөттүн өтүшү жана ушул Меморандумду бузуу менен байланыштуу Тараптар тарткан зыянды, жоготууну кошо алганда (чектөөсүз) келтирилген зыяндын ордун толтурууга милдеттүү эмес.

6.3. Ушул Меморандумдун жоболору тараптардын жазуу жүзүндө макулдашуусу боюнча өзгөртүлүшү мүмкүн, түзөтүүлөр бул Меморандумга тиркелген атайын толуктоолорго киргизилет жана анын ажырагыс бөлүгү болуп каралат.

7-берене. Жарактуулук мөөнөтү жана бузуу тартиби

7.1. Ушул Меморандум ага кол коюлган күндөн тарта күчүнө кирет жана үч (3) жыл бою жарактуу болот, эгерде тараптардын бири анын жарактуулук мөөнөтү аяктаган датага чейин үч (3) ай мурун бул протоколду токтотуу даярдыгын билдирген жазуу жүзүндө билдирүү албаса, ушундай эле мөөнөткө автоматтык түрдө узартылат.

7.2. Ушул Меморандум Тараптардын ортосундагы кызматташтык жана өз ара аракеттенүү жөнүндө мурдагы бардык келишимдерди жана макулдашууларды алмаштырат.

8-берене. Колдонулуучу укук

8.1. Ушул макулдашуу Кыргыз Республикасынын мыйзамдары жана тараптардын негизги уюштуруу документтери менен жөнгө салынат.

9-берене. Талаш-тартыштарды чечүү

9.1. Ушул макулдашууну чечмелөөгө же аткарууга байланыштуу келип чыккан кандай гана талаш-тартыштар болбосун тараптардын ортосунда түз сүйлөшүүлөр аркылуу чечилиши керек.

10-берене. Тараптардын кол тамгалары жана даректери:

**Агроөнөржай комплексин
өнүктүрүү ассоциациясы”**

ЮЖБ
атынан




Р. К. Балтабаев
Аткаруучу Директор

Кыргыз-Түрк «Манас» университетинин
атынан



проф. докт. А. Кулмырзаев
Биринчи проректор



проф. докт. А. Жейлан
Ректор

Бишкек ш., Токтогул көч. 110
тел: +996312887160
эл. почта: office@agroprom.kg

Бишкек ш., Кыргызстан
Чыңгыз Айтматов проспекти 56
Тел.: (+996) 312 492760
Факс: (+996) 312 492761
e-mail: iro@manas.edu.kg